



БАЙЛАНЫШТА

22-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2016-ж. ДЕКАБРЬ

«КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ» КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫ ЖАҢЫ ЖЫЛ МЕНЕН КУТТУКТАЙТ!



Биз жаңы жылды жакын жана кымбаттуу досторго камкордук менен жылуу мамиле тартуулоону улантуу үмүтү менен күтөбүз. «Кумтөр Голд Компани» атынан Ысык-Көл облусун өнүктүрүү максатын көздөгөн тарапаш жана өнөктөштөрдүн бардыгына ыраазычылык билдирем.

2016-жылы Барксоон айыл тургундары менен бирге үйлөргө таза суу киргизүүгө жетиштик. Жети-Өгүз районундагы Аң-Өстөн, Ырдык, Тосор, Ак-Дөбө, Липенка жана Кызыл-Суу айылдарында айдоо аянттарын сугаруучу ирригациялык тутумдарды калыбына келтирип, Төрт-Күл айылында болсо суу сактагычты тазалоону уланттык. «Жаштар ишкерчилиги» программасынын алкагында 17 бизнес-долбоор Ысык-Көл облусунун жети жеринде башталып, жаштарга бизнес идеяларын жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берди. «Жашыл чекит» экологиялык долбоору кайра иштетүүгө колдонулган чийки зат кабыл алуучу беш пункт ачты. 2016-жылы «Бир айыл – бир продукт» биргелешкен долбоордун

алкагында Тоң районундагы Ак-Сай жана Шор-Булак айылдарында эки өнөркана оңдолду. Салт боюнча, КРдеги жалгыз зоопаркка жардам берүүнү уланттык. 63 мугалим катышкан Балыкчы шаары, Жети-Өгүз жана Тоң райондору камтылган тогуз мектепте жогорку класс окуучуларынын потенциалын арттыруучу сынамак долбоорду баштадык. Айыл чарбасында Bio.kg долбоорун ишке ашыра баштадык. Анда беш айыл өкмөтүнөн 300 фермер талаа сугаруунун инновациялык технологияларына, энергия үнөмдөөчү жабдууларды колдонуп, жигердүү багбанчылык жана бизнести пландоого үйрөндү. Ортолук жыйынтыктар боюнча айрым фермерлер органик сертификаты боюнча өндүрүм чыгарууга жетишкен. Ал эми Бөкөнбаев айылында, долбоорун алкагында ветеринардык пункт ачылып, анда бодо малды жасалма уруктандыруу жасалат. Жыл башынан бери көптөгөн бир жолку жардам көрсөтүү суранычтары компаниянын демөөрчүлүк жардамы катары орундатылган.

«Биргелешип көздөгөн, бирок соңуна чыкпай калган иштерди келерки жылы сөзсүз аткарабыз деген ишенимдемин. Бишкектеги райондор аралык соттун чечими боюнча, компания өз активдерин берүүгө тыюу 2016-жылдын 3-июнунан бери күчүндө жана анын негизинде социалдык инвестициялар менен демөөрчүлүк боюнча колдоону, тилекке каршы, көрсөтө албай жатабыз. Маселени чечүү үчүн компания бардык аракетин жумшоодо, бирок соттун чечими качан алынып салынары азырынча белгисиз.

Бул чыгарылышта:

- Жаңы Жыл менен куттуктоо жана 2016-ж. натыйжалары
- 2016-ж. туруктуу өнүктүрүү боюнча долбоорлор
- Инфографика: Жергиликтүү коомчулуктардын туруктуу өнүгүүсүнө салынган инвестициялар
- Бир жолку демөөрчүлүк жана кайрымдуулук жардам
- Инфографика: КГКнын демөөрчүлүк жардамдары

Жаңы жылда керемет окуялар болот – бөбөктөр үчүн салт боюнча Аяз-Атанын майрамдык куттуктоолорун бардык күтүп жаткандарга даярдадык. Камкордугубузга алган балдар үйлөрү, кризистик борборлор жана Балыкчы, Жети-Өгүз менен Тоң райондорундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жамааты үчүн таттуу белектерибиз бар. Бирок, жогорудагы тыюу үчүн бардык белектер компанияда иштеген кызматкерлердин жеке каражаттарына сатылып алынарын баса белгилейм.

Мен силердин колдооңорго үмүттөнөм жана Ысык-Көл облусуна компаниянын инвестициялары үзүлбөшү керек деген ишеничтемин».

Актилек Тунгатаров,
«Кумтор Голд Компани» ЖАКтын
Туруктуу өнүктүрүү
боюнча директору.

2016-Ж. ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА ДОЛБООРЛОР

2016-жылы «Кумтөр Голд Компани» Ысык-Көл облусун өнүктүрүү боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырып, ошол жылга белгиленген айрым жыйынтыктарга жетише алды. Бирок социалдык инвестициялар боюнча төлөмдөрдүн баары Бишкек райондор аралык сотунун КГК активдерин өткөрүп берүүгө тыюу салган чечиминен улам 2016-жылдын 3-июнунан тартып токтотулган. Маселени чечүүгө компания колунан келген чаралардын баарын көрүп жатат, бирок соттун чечими качан жокко чыгарылары жана долбоорлор белгиленген пландарын кайрадан качан ишке ашыра алары жөнүндө эч кабар жок. Кантсе да, 2016-жылдын июнь айына чейин биз жаңы долбоорлорду иштете баштап, мурункуларын аткарууну уланта алдык. Жетишкендиктерибиз жана жамааттарга салган инвестицияларыбыз жөнүндө кеңири маалыматты төмөн жактан ала аласыздар.

«БИР АЙЫЛ – БИР ӨНҮМ» ДОЛБООРУ



Ишкердикти өнүктүрүүгө багытталган эки жылдык бул долбоор Тоң жана Жети-Өгүз райондорунда жүзөгө ашырылып жатат. Ал 2012-2013-жылдары компания тарабынан каржыланып, ишке ашырылган мурдагы баскычтын уландысы болуп эсептелет. Долбоордун алкагында жамааттар бизнес жүргүзүүнүн негиздерин үйрөнүшөт, техникалык жардам алышат жана даяр өнүмдөрдү Каракол жана Бишкек шаарларындагы изилдөөчүлүк дүкөндөр, кофе үйлөр менен мейманканаларында сунуш кыла алышат. Бардык өнүмдөр экологиялык таза жана жергиликтүү жамааттарга жеткиликтүү азыктардан өндүрүлүп, КР ченемдери менен стандарттарына ылайык келүү тастыктамалары бар. Долбоорго 20 айыл жана 78 ар кандай жамаат тартылган. 200дөн ашык аял жумуш ордуна ээ болору жана көлдүн тескей жээгинин 300гө жакын тургуну машыктыруудан өтөрү күтүлөт. Долбоордун чегинде жылдын башында Тоң районунун Шор Булак жана Ак-Сай айылдарында эки цех оңдолгон.

ЧАКАН НАСЫЯ АГЕНТТИКТЕРИ

Дыйкандарга жана майда ишкерлерге чакан насыя берүү программасы аймакта 2006-жылдан баштап

жүзөгө ашырылып, Ысык-Көл жээгин социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүгө багытталган. Үч чакан насыя агенттиги жылына 10%дан 12%га чейинки Кыргызстан боюнча эң төмөн пайыздык коюмду сунуш кылып, Тоң жана Жети-Өгүз райондорунун, ошондой эле Балыкчы шаарынын жашоочуларына кызмат көрсөтөт. 2006-жылдан тарта компания чакан насыя берүүгө 4 миллион АКШ долларынан ашык инвестиция кошкон.

«ЖАШТАР ИШКЕРДИГИ»

2015-жылы долбоордун алкагында масштабдуу сынак өткөрүлүп, анда өз ишин баштагысы келген 20 жаштан 28 жашка чейинки жаш адамдар долбоорго катышуу жана өздөрүнүн бизнес идеяларын ишке ашырууга каржылык жардам алуу өтүнмөсүн бере алышты. Натыйжада атактуу ишкерлер болгон насаатчылар (менторлор) 17 эң мыкты долбоорду тандап алышып, алардын авторлоруна «Кумтөр Голд Компанинин» атынан каржылануу тастыктамасын ыйгарышты. Жеңүүчүлөр \$150 миң байгелик фондду өз ара бөлүп алышты. Дээрлик бардык жеңүүчүлөр керектүү жабдууларды соттун чечими чыкканга чейин алууга үлгүрүшүп, көпчүлүгү товарлар жана кызматтар жергиликтүү соода майданына чыга башташты.



10-11-КЛАССТАРДАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМИН КҮЧӨТҮҮ ДОЛБООРУ

Үч жылдык бул долбоор Ысык-Көл облусунун мектеп окуучуларынын жогорку окуу жайларына өтүүдө тең тайлашуу дареметин жогорулатууну көздөйт. Кыргызстанда студенттерди окууга алуу Жалпы республикалык тестте (ЖРТ) топтолгон упайлардын негизинде жүргүзүлөт. Бирок анда элет жерлериндеги жана шаардык мектептердеги окуучулардын даярдык деңгээли ар кандай болгону эсепке алынбайт. Программанын максаты – КР ЖОЖдоруна алынган Ысык-Көл облусундагы мектеп окуучуларынын санын өстүрүү. Тилекке каршы, соттун КГК активдерин өткөрүп берүүгө тыюу салган чечимин аткаруу үчүн долбоор токтотулган.

«ЖАШЫЛ ЧЕКИТ» ЭКОЛОГИЯЛЫК ДОЛБООРУ



Ысык-Көл облусунун беш калк конушунда тиричилик таштандыларын бөлүп чогултуу долбоору 2016-жылы «Жашыл билик» Коомдук фондунун колдоосу менен аймактын жаштар уюмдары тарабынан ийгиликтүү жайылтылган. Быйыл бул түйүндөр октябрь айынын аягына чейин иштеди. Эмки жылы алар жыл бою ачык болмокчу. Долбоор 25 туруктуу жумуш ордун камсыз кылып, аталган түйүндөрдүн үзгүлтүксүз иштеп турушу үчүн жай мезгилинде дагы 200дөй жаш адамды жумушка тартары күтүлөт.

КАРАКОЛ ЗООПАРКЫ

«Кумтөр» – Кыргыз Республикасынын территориясындагы бирден-бир айбандар багын кармаган «Бугу Эне» Коомдук фондунун аз сандаган демөөрчүлөрүнүн бири. Айбандар багында жаныбарлар менен куштардын 36 түрүнө кам көрүлүп, алардын 15и



Кызыл Китепке киргизилген. Бардыгы болуп зоопаркта 140 жаныбар бар. «Кумтөр» көрсөткөн жардамдын чегинде бөлүнгөн акча каражаттары айбандар багынын инфратүзүмүн жакшыртууга жумшалат.

BIO.KG

Айыл чарба чөйрөсүндө BIO.kg долбоору ишке ашырыла баштап, анда беш айыл аймагынан келген фермерлерге талаа сугатынын жаңычыл технологиялары, энергия үнөмдөө жабдууларын колдонуу, үзүрлүү багбанчылык жана бизнес пландоо боюнча билим берилди. Аралык жыйынтыктар боюнча бир катар фермерлер тастыкталган органикалык өнүмдөрдү өндүрө алышты. Андан тышкары, долбоордун алкагында Бөкөнбай айылында ветеринардык түйүн ачылып, ал жерде мүйүздү бодо малды жасалма жол менен уруктандыруу жүргүзүлүп жатат.

ИРРИГАЦИЯ (СУГАТ) СИСТЕМДЕРИН КАЛЫПКА КЕЛТИРҮҮ

Биз Жети-Өгүз районундагы Аң-Өстөн, Ырдык, Тосор, Ак-Дөбө, Липенка жана Кызыл Суу айылдарында сугат системин тазалап жана калыпка келтирип, Төрт-Көл айылындагы суу сактагычты тазалоону уланттык.



ЖАМААТТАР ДЕМИЛГЕЛЕГЕН ДОЛБООРЛОР

2016-жылы айылдыктардын үйлөрүнө ичүүчү сууну өткөрүү боюнча Барскоон айылынын тургундары менен биргеликте жасаган ишибиз оңунан чыкты. Ак-Сай айылынын жашоочулары өз күчү менен жаңы футбол талаасын курушуп, биз өз салымыбыз катары ошол талаанын жабуусун алып бердик. «Шоола Көл» Коомдук фонду


реабилитация борборунда мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар менен алардын жакындарына арналган долбоор ишке ашырылды. Бул долбоордо балдарды да, алардын ата-энелерин да окутуп-үйрөтүү каралган болчу. Жамаат тарабынан сунушталган тигил же бул долбоорду каржылоого катышуу жөнүндөгү чечим Жети-Өгүз жана Тоң райондорунун аймактык комитеттеринин чейрек сайын болуучу чогулуштарында кабыл алынып, комитеттин бардык мүчөлөрү тарабынан бекитилет.



Жергиликтүү коомчулуктардын туруктуу өнүгүүсүнө салынган инвестициялар

43 086 387 сом

инвестиция болгон бардык каражат



Жаштар



Айыл-чарба



Айлана-чөйрө



Билим берүү



Жамааттардын долбоорлору



Чакан жана орто бизнес

5 354 808

«Жаштар ишкердиги»

13 451 584

Тоң жана Жети-Өгүз районундагы ирригация (сугат) системдерин калыпка келтирүү

1 069 791

«Био.кг. Органикалык аймактар»

4 209 687

«Жашыл чекит»

1 053 126

Каракол зоопаркы

3 611 435

«Ысык-Көл областында билимин күчөтүү»

2 225 032

Жамааттар демилгелеген долбоорлор

4 552 174

«Бир айыл – бир өнүм»

7 558 750

Чакан насыя агенттиктери



0312 90 07 07



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

БИР ЖОЛКУ ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАНА КАЙРЫМДУУЛУК ЖАРДАМ

Туруктуу өнүктүрүү программаларынан тышкары, биз бир жолку дотацияларды да, демейде жабдуулар же кызматтар түрүндө, бөлүп чыгарабыз. Бизге республиканын ар кайсы аймактарынан жардам берүү сурамдары келип түшөт. Демөөрчүлүк жардам жөнүндөгү өтүнүчтөр жана сунуштар ай сайын биздеги комитет тарабынан каралып, канааттандырылышы мүмкүн. Соттун чечимине ылайык, демөөрчүлүк жардам берүүнүн чегиндеги төлөмдөр да, демөөрчүлүк жардам берүү комитетинин чогулуштары да азыркы учурда токтотулган.

«КУМТӨР» ЭЛЧИЛЕРИ

Компаниянын социалдык инвестиция кошуу жана бир жолку демөөрчүлүк колдоо долбоорлору аркылуу каржылык жардам көрсөтүү ишинин алкагында 2015-жылдан баштап компанияда «Кумтөр элчилери» программасы иш жүргүзүп келет. Аталган программа жергиликтүү жамааттар менен биргелешип жүргүзүлгөн аракеттерди бекемдөөгө жана кызматкерлердин компания аймакта жүзөгө ашырып жаткан туруктуу өнүктүрүү долбоорлору боюнча билимин жогорулатууга багытталган. Маселен, 2016-жылы 30дан ашык өнөктүк жана иш-чара


өткөрүлүп, аларга компаниянын бардык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери катышышкан. Мындай өнөктүк жана иш-чаралардын катарына, мисалы, төмөнкүлөр кирет:

- «Кумтөр» кызматкерлери өнөктөштөрү менен бирге Тоң районундагы көл жээктерин тазалашты;
- «Кумтөр» кызматкерлери жайлоодогу мобилдүү (көчмөн) бала бакчасына барып келишти;
- «Кумтөр» компаниясынын кызматкерлери Каракол айбандар багына колдоо көрсөтүштү;


- «Кумтөр Голд Компани» компаниясынын медициналык бөлүмүнүн кызматкерлери Кыргызстандагы биринчи балдар хосписине тиричилик техникасын тартуу кылышты;
- «Кумтөр» компаниясынын Балыкчы шаарындагы өткөөл базасынын кызматкерлери «Адамзатка Жардам» кризистик борборуна жардам көрсөтүштү;
- БТОИБ күйүктү ургалдуу дарылоо бөлүмүнүн балдар палатасын оңдоо. Иштин натыйжасында жаңы терезелер, эшик коюлуп, линолеум салынып, раковина, «кыш-жай» кондиционери, кварц лампалары, шып плафондору, электр розеткалар орнотулуп, дубалдар менен шып сырдалды. Дагы эки палатада линолеум төшөлүп, бир палатада жаңы сантехника коюлду.

КГКнын демөөрчүлүк жардамдары

РАЙОНДОР ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАР БОЮНЧА ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ (%)



КАТЕГОРИЯЛАР БОЮНЧА ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ (СОМ)



5 194 735 сом
кайрымдуулукка жумшалган бардык каражат

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ



БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 А Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик администрациясынын имараты (Акимчилик), 2-чи кабат, БӨКӨНБАЕВ